



№2 НУСКАМА

ЖОЛДО ЖАНА ТРАНСПОРТТО ЖҮРҮҮ КООПСУЗДУГУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Көчөгө чыкканда биринчи солго, андан кийин оңго кара, жолдо жүрүүчүлөргө жолтоо болбош үчүн.
2. Мектепке баруу маршрутунун эң коопсузун танда, жолдон өтүүчү жерлери аз болсун.
3. Шаарда жүргөндө этият бол. Шашпа. Жөө жүрүүчүлөрдүн жолу менен жүр.
4. Өтмө аз болсо-коркунуч да аз.
5. Тротуардын оң жагы менен шашпай бас.
6. Жолдун чекесинен алыс бас.
7. Жолдун, көчөнүн машина жүргөн бөлүгүнө чыкпа.
8. Дарбазанын жанынан өткөндө абайла: дарбазадан машина чыгышы мүмкүн.
9. Токтоп турган унаанын жанынан абайлап өт: жүргүнчүлөр эшигин ачып жиберсе сага тийип кетиши мүмкүн.
10. Жөө жүрүүчүлөр өтүүчү жайдан гана өт.
11. Жолдон өтөөрдө алгач сол жакты кара. Эгерде бош болсо - жөнө. Жолдун ортосуна жеткенде токто. Транспорттор жүрө баштаса «коопсуз» жерде күтүп тур. Эми оң жакты кара. Эгерде жол бош болсо өт.
12. Жөө жүрүүчүлөр өтмөгү жок жолдон, тротуардын бир бурчунан кийинкисине өтүү коопсузураак.
13. Эгерде жолдо кыймыл көп болсо улууларды же милиция кызматкерин өткөрүп коюусун суран.
14. Транспортту атайын токтоочу жайларда күт.
15. Автобууска, троллейбууска олтурууда тартипти сакта, башка жүргүнчүлөргө жолтоо болбо.
16. Автобууска, троллейбууска арткы эшиги менен кир.
17. Чыкканда алдыңкы эшиги менен чык. Чыгууга алдын ала даярдан.
18. Транспортко киргенде, чыкканда шашпа, түртүнбө.
19. Автобус менен троллейбустун арт жагы менен өт. Транспорттон түшкөндөн кийин жөө жүрүүчүлөр өтүүчү өтмөк жолдон гана өт.
20. Жолдон өткөндө светофордун сигналын байка: кызыл-ТОКТО; сары- КӨҢҮЛ БУР- кийинки сигналды күт; жашыл-ӨТКҮЛӨ- жолдон өтө берсе болот.
21. Транспортто жүргөндө салондун ичинде ары-бери басып жүрбө, башыңды, колунду терезеден чыгарба, себепсиз авариялык кнопкаларды баспа.
22. Жолдо же жолдун четинде ойнобо, велосипед, роликте жүрбө.
23. Транспорт келе жатканда жолдон чуркап өтпө.
24. Транспорттун аркасына жармашпа.

Нускаманы түзгөн: _____